

УДК: 398.34

**Токторова Нуржан**

Ош мамлекеттик университети, окутуучу

**КЫРГЫЗДАРДЫН ДИНИЙ ИШЕНИМДЕРИНИН ИСЛАМ ДИНИНЕ КАРАТА  
МОДЕРНИЗАЦИЯЛАНЫШЫ**

**Токторова Нуржан**

Ошский государственный университет, преподаватель

**РЕЛИГИОЗНЫЕ ДЕЯТЕЛИ КЫРГЫЗОВ И ИХ МОДЕРНИЗАЦИЯ В ОТНОШЕНИИ ИСЛАМА**

**Toktorova Nurzhan**

Osh State University, teacher

**RELIGIOUS FIGURES OF KYRGYZ AND THEIR MODERNIZATION REGARDING ISLAM**

**Аннотация.** Макалада кыргыз элиниң диний ишениминде исламдың тараалышы жана таасири изилдөөгө алынды. Кыргыздарда исламдашуу процесси узак убакытка созулса да үстөмдүк абалды ээлей алган эмес. Ошентсе да мезгилдин өтүшү менен ислам кыргыздардын арасында кецири тараган байыркы үрп-адаттар, ырым-жырымдар менен сыйышып, элдин аң сезимине терең сиңген. Исламдың жайылышы менен кыргыз коомчулугунда мусулмандык майрамдар белгилүү деңгээлде кецири тараган. Айрыкча, эгемендүүлүк алгандан кийин бул тенденция күчөгөн. Ошол эле учурда мусулмандык баалуулуктар диний ишенимдердин байыркы элементтерин өзүнө алып, аны сактап калган. Кыргыздар Борбор Азиядагы башка әлдерге салыштырмалуу исламды тутууда бир катар өзгөчөлүктөргө ээ экендингине көнүл бурулду.

**Негизги сөздөр:** ислам, исламдашуу, мусулмандык майрамдар, араб, анимизм.

**Аннотация.** В статье изучаются распространение и влияние ислама в религиозной вере кыргызского народа. Даже если процесс исламизации у кыргызов длилось долгое время, он не мог занять высокое положение. Даже если так, со временем ислам широко распространился среди кыргызского народа, он ужился с древними традициями, церемониями, и внедрился в сознание народа. Вместе с распространением ислама мусульманские праздники в определенной степени широко распространились в кыргызском обществе. Эта тенденция в особенности усилилась после взятия суверенности. В то же время мусульманские ценности взяли в себя древние элементы религиозных верований и сохранили их. Также в статье обращается внимание на то, что по сравнению с другими народами Центральной Азии кыргызам свойственен целый ряд особенностей.

**Ключевые слова:** ислам, исламизация, мусульманские праздники, араб, анимизм.

**Annotation.** The article examines the distribution and influence of Islam in the religious faith of the Kyrgyz people. Even if the process of Islamization among the Kyrgyz people lasted a long time, he could not occupy a high position. Even if so, over time, Islam has spread widely among the Kyrgyz people, it has gotten along with ancient traditions and ceremonies, and has penetrated the consciousness of the people. Along with the spread of Islam, Muslim holidays have to a certain extent spread widely in Kyrgyz society. This trend has intensified in particular after the taking of sovereignty. At the same time, Muslim values took over the ancient elements of religious beliefs and preserved them. The article also draws attention to the fact, that compared with other peoples of Central Asia, a number of features are typical of the Kyrgyz people.

**Key words:** Islam, Islamization, Muslim holidays, Arab, animism.

Өткөн тарыхыбызда кыргыз элиниң турмушуна ислам дини тереңдеп кирбесе да, анын каада-салтын, көчмөн маданиятын изилдегенде исламдың таасириң көрүүгө болот. Ал тургай күнүмдүк

жашообузда да исламга байланыштуу диний ырым жырымдары кецири колдонобуз. Ошондуктан кыргыз элиниң үрпадаты, каада-салты ислам менен ты-гыз байланышта жашап келет. Кыргыз мам-

лекети өз эгемендүүлүгүнө ээ болгондон тартып, мамлекеттин динге болгон көз карашы түп-тамырынан бери өзгөрдү. Мамлекеттик деңгээлде расмий майрам делип жарыяланган «Орозо айт», «Курман айт» жана Иса пайгамбардын туулган күнү (7-январь) белгиленет.

Х к. тартып, Борбордук Азияда ислам дини өнүгүү этабына өтүп, жергиликтуу төбөлдөр ислам дининин артыкчылыктарын түшүнгөндөн кийин, элдин күчүн бириктириүүдө Каражаний мамлекеттинин каганы исламды мамлекеттик дин катары жарыялаган [2,74-76-66.]. Ислам дини Конкон хандыгынын мезгилиnde башкаруу системасынын жана дин кызматкерлеринин калканчы катары өкүм сүрүп, элдин турмушуна тереңдеп кирген деген пикирлер да кездешет. Кыргыздардагы исламдашуу процесси уч жүз жылды кучагына алса да, кыргыз элинин жашоосундагы үстөмдүк абалды ээлөө учүн бүтүндөй Кыргызстандын аймагын камтый алган жок. Кыргыздардын исламды кабыл алуусундагы факторго тийешелүү нерсе: биринчиден, кыргыз менен арабдардын социалдык-тарыхый доорлорунун окшоштугу алар уруулук түзүлүштө, көчмөн турмушта жашашкан жана экөө төц мал чарбачылыгы менен алектенишкен. Арабдар кыргыздар сыйктуу жоокер эл болгон, аларда да уруу аралык чабыштар болуп турган жана душманга жасаган мамилеси, өз сөздөрүнө бекем турганы да окшош болгон. Арабдарда да исламга чейин бутпарас дини өкүм сүргөн, айга, асманга, ташка, арбакка сыйынып келишкен [10]. Ушундан улам бутпарас дини эки учурда төц исламдын өзөгүн түзүүдө кызмат кылганын көрөбүз.

Ошондуктан, кыргыздарда исламды диний ишеним катары кабыл алуу учүн жагымдуу социалдык-тарыхый база түзүлгөн. Ислам бутпарас дининен айырмаланып, уруулук кошундарды, эл-ди бириктириген, анткени, бир кудайга – Аллахка ишенүү адамдардын тарыхый жалпылыгы болгон элдин түзүлүшүнө алып келген. Экинчиден, ислам динин кабыл алуу төбөлдөр учүн ыңгайлую болуп, идеология катары кызмат кылгандыктан, исламдын андан ары таралышы күчөй берген [1]. Ислам акырындап үстөмдүк кылуучу динге

айлануу менен кыргыздардын арасында кецири тараган байыркы үрп-адат-тар, ырым-жырымдар менен сыйышып, жашоосун уланта берген. Анткени, өзүнүн таралышында ар бир элдин “жергиликтуү” ырым-жырымдарын, салттарын өзүнө пайдаланган. Ал эми, жергиликтуү элдер болсо, ислам динин кабыл алууда ага бир кыйла өзгөртүүлөрдү киргизген. Мисалы, Борбордук Азияда жашаган мусулмандардын сөөктуү көмүү, аны эскерүү, балдарды сүннөткө отургузуу жана башка салттары менен башка өлкөлөрдө жашаган мусулмандардын ушул эле салттарында чоң айырмачылыктар бар. Ошентип, улуттук салттар менен диний салттар көп кылымдардан бери жанаша гана жашабастан, бири бирине терең таасир этишип, аралашып кеткен. Мына ушул себептердин негизинде алардын ортосуна белгилүү чек коюп, ажыраттуу өтө эле кыйын. Азыркы убактагы кээ бир диний салттарды улуттук деп, ал эми кээ бир улуттук салтсанааларды диний салттардын катарына кошуп чаташтыруунун себеби да мына ушундан деп ойлойбуз.

Кыргыз элинин турмушуна исламдын келиши менен көптөгөн мусулман майрамдары да кире баштады. Алардын бири бүгүнкү күндө күчүнө кирип бараткан – кадыр түн. Мусулмандарыклас кылып туткан орizonун 27-түнүн өзгөчө салтанат менен түнү бою кудайга жалынып, күнөөлөрүн кечирүүнү сурал, орозосу кабыл болушун тилем кадыр түн тосушат.

Андан кийинки майрам 30 күн орозо бүткөндөн кийин белгиленүүчү орозо айт майрамы. Негизги өзгөчөлүгү 30 күн орозо кармагандан кийин жетим жесирге, бейбечарага кайыр садага берилген. Ал күнү мусулмандар майрамдагыдай кийинишип, бири биринин үйлөрүнө айтташып майрамдашкан. Түрдүү даамдар бышырылып, тамак жасалып көзү өткөндөргө куран окулган. Кээ бирде күнөөдөн арылыш учүн мусулман адам жандыкты курмандыкка чалган [8].

Орозо айттан 70 күндөн кийин келген Курман айт майрамы – мусулмандардын эң урматтаган майрамдарынын бири. Бул күнү ар бир колунда бар мусулман жандыкты курмандыкка чалууга милдеттүү. Бул майрамга даярдануу жана аны майрамдоо

өзгөчө салтанат менен өткөн. Эркектер айт намазга барып келгенден кийин соң дасторкон жайылып, дүрдүйүм тамак аш коюлган. Мусулмандар бири-бириникине конокко барышып, Зүнгө чейин айтташкан. Эгемендүүлүктүн акыркы жылдарында Бишкек шаарындагы аянтта айт-намаз окулуп, ал күнү бекер тамактар таратылып, оюн-зооктор уюштурулуп келет.

Мусулмандардын кийинки майрамы – мавлюд майрамы. Бул майрам Мухаммед (с.а.в.) пайгамбардын туулган күнүнүн урматына майрамдалган. Бирок бул майрам кыргыз элинде азырынча массалык мүнөзгө ээ боло элек.

Демек, мусулман диний майрамдары элдин чөйрөсүндө майрамдалганда, айта кетчү нерсе ал майрамдар бутпарастык ырым-жырымдар менен айкалыша өткөн. Мисалы орозо айтта боорсок бышырышып, 40 шам (чийге кебезди ороп, май менен майлашкан) жагышкан жана ал боз үйдүн очогуна тегерете коюлган. Арбактардын ысымдары аталгандан кийин шамдардын түбүн очоктугу отко ташташкан. Ал күнү желген тамак аш ата бабалардын арбагына арналды деп эсептешип, эркектер жыйналып, чогуу намаз окушкан.

Курман айт ал тириүлөрдүн майрамы деп эсептелинип, курмандыкка чалынган жандыктын этин үчкө бөлүп, бир бөлүгүн бей-бечараларга, экинчи бөлүгүн үй-бүлө мүчөлөрүнө, туугандарга бөлүштүрүп, үчүнчү бөлүгүн чогуу бышырып жешкен. XIX – XX кк. башында бул майрам өзгөчө майрамдалып, бириңи күнү кәэде жаштардын катышуусу менен кыз куумай уюштурулганын тарыхчы С.М.Абрамзон өз эмгектеринде [1] белгилеп кеткен.

Байыркы диний формалардын бири анимизм, башкacha айтканда арбакка ишенүү диний түшүнүгүнүн негизинде бир кыйла диний адаттар пайда болгон. Адам өлгөндө жан денеден ажырап, башка дүйнөгө барып, өзүнүн жашоосун уланнат, ал мезгил-мезгили менен кайра “бул дүйнөгө” келип, тириү адамдар менен аралашып, оюн-күлкү, тамашаларга катышат, тамак жайт депен түшүнүктө болушкан. Ушунун негизинде кыргыздарда өлгөн адамдын үйүндө жыл бою аш бергенге чейин “түл” кармашкан. Ал эми, өлгөн адамга аш берүү ислам дининин салты

эмес. Аш берүү салты анимисттик түшүнүктүн негизинде Борбордук Азияда жашаган көчмөн элдерде гана пайда болгон нерсе.

Акыркы учурда кыргыздарда кара аш, үчүлүк, жетилик, кырк аш, жылдык, соң аш болуп, аштын беш түрү кезигет. Коомдун өнүгүшүнө байланыштуу бул салттардын диний идеясы сакталып кала берген. Көпчүлүк каада-салттар түздөн-түз исламга байланыштуу. Кээ бир каада-салттар кыргыз элини исламга чейинки диний ишенимдерине тийешелүү болгон. Ошол эле учурда ислам дини менен байланыштырылган салттар да бар. Бирок алар туура эмес, башкacha айтканда ислам туура көрбөгөн, исламда жок салттар коомдо пайда болуп, жашап келген. Мисалы, өлүктүү кемүү салты, же кара аш берүү. Кара ашта сөзсүз жылкы же бодо мал союу зарыл. Колунда барлар экиден, учтөн мал союшкан. Колунда жоктор карызга белчесинен батып, карызды качан, кантип, ким төлөйт, ага эч кимдин башын ооруган эмес. Бирок өлгөн адамдын үй-бүлөсү намыс үчүн “салттын” баарын жасаган. Болбосо өмүр бою сөзгө калган. Бул ислам динине ушундай деген таризде кала берген.

Ал эми ислам дининде үйдө бирөө каза болсо, ал үйдө үч күнгө чейин от жагылбасын, казан асылбасын, анткени, алардын көңүлүнө эч нерсе сыйбайт, бирок алыстан келген меймандарды коңшу колоң тамак берип багып турсун, себеби, алардын да башына өлүм келет деп айттылган. Үй бүлөнү экономикалык кризиске учуратууга ислам дини карши. Курандын өзүндө төмөнкүдөй аят бар: “Жегиле, ичките, бирок ысырап кылбагыла, күмөнсүз Алла ысырап кылуучуларды жактырбайт”[5] (Араф 31-аят). Бүгүнкү жаңы шартта, элдин жашоо деңгээли төмөндөп кеткен учурда жогорудагыдай каада-салттардан арылуу зарыл. Бул багытта Жогорку Кеңеш тарабынан сунушталып жаткан чыгымдарды кыскартуу боюнча мыйзам колдоого арзыйт.

Мындай өзгөчө чыгымдар кыргызга гана мүнөздүү болгон сыйктуу. Кыргыз элиниң өткөндөгү улуттук салты ислам дининде ги эң негизги нерсе “тиги дүйнө”, “бейиш” жана “тозок” идеяларына шайкеш келип, өткөн кылымда ислам бул салтты өзүнө кабыл алып, коомдун өнүгүшү менен дин кызматкерлери тарабынан “жаназа”, “доорон”

сыяктуу айрым жаңы элементтер менен то-лукталган. “Доорондо” молдо тарабынан курандын айрым сүрөөлөрү жана аяттары окулуп, өлгөн адамдын кудай алдында кылган күнөөлөрү жеңилдетилген, же болбосо кечирилген. Анын күнөөсүн белгилүү суммадагы акча учун молдо өзүнө алган. Ушундан улам ой келет, балким “доорон” дин кызматкерлери тарабынан өз кызыкчылыктары учун чыгарылган нерсе болуп жүрбөсүн. Анткени, “доорондун” мусулмандардын ыйык салты катарында санагандыгы жөнүндө куранда эч нерсе жазылган эмес.

Ал гана эмес өлгөн кишинин күнөөсүн кечирүү идеясы ислам дининдеги “тиги дүйнө”, “бейиш”, “тозок” жөнүндөгү анын окуусуна карама-каршы келет. Ушундан улам кыргыздар ислам динин терең түшүнүүдө жана кабыл алууда айрым бир мүчүлүштүктөрдү кетирүүдө деген ой келет. Бул туура-луу тарыхчы Б.Жамгырчинов төмөндөгүчө белгилеген: “Кыргыз калкынын басымдуу бөлүгүн мусулманчылыкты бийик туткан адамдардын катарына кошууга болбойт, алардын арасында диний фанатизм да бай-калан гана эмес. Исламдын дөгмалары көп деле белгилүү боло бербеген, диний үрп-адаттар так аткарылбаган жана аны баары эле аткара берген эмес”. Демек, кыргыз элинин турмушунда исламдын баалуулуктарын өнүктүрүүдө, анын салттарын колдонууда, майрамдарын майрамдоодо исламды терең өздөштүрө билүү зарыл.

Кыргыздар алтай үй бүлөсүндө сүйлөгөн элдердин ичинен эц байыркысы экендиги илимге белгилүү. Демек, байыркы этностор-дон болгон кыргыздардын диний ишенимдери, ырым-жырымдары да адамзаттын байыркы диний-философиялык ишенимдерин өз кучагына камтыйт. Бул диний ишенимдер, анын багыттарын күнүмдүк жашоо турмушубуздун дээрлик бардык чөйрөсүнөн кездештируүгө болот. Маданияттын негизги бөлүгү болгон руханий маданиятты изилдөөдө дин жана диндин өнүгүшү маанилүү көрсөткүч экендиги маалым. Англиялык тарыхчы Арнольд Тойнбинин айттуусу боюнча “диндер бардык эле маданияттын жана цивилизациянын негизги өзөгү, ал тургай негизги кыймылдаткыч күчү” деген пикири мууну далилдейт [9,С.12]. Дин адамзат турмушундагы көөнөргүс байлыктарынын бири,

ал өз ичине нечендеген муундардын баалуу тажрыйбасын камтыйт. Мындай иликтөөнүн теориялык да, практикалык да мааниси етө зор. Анткени бүгүнкү күндө социалдык-экономикалык көйгөйлөрдүн учурунда улуттук идеяологияны иштеп чыгуу, жаш муундарды тарбиялоо өлкөнүн келечегин бекемдөө учун зарыл.

Ислам – бул дүйнөдөгү негизги диний агымдардын бири болуп, үч монотеисттик диндин (иудаизм, христианчылык жана ислам) эц жашы болуп саналат. Бул аны туткандар Алладан башка Кудай жок жана Мухаммед Алланын пайгамбары деп ишен-гендердин дини. Бул эки ишеним бардык мусулмандарды биритирген исламдын негизги түркүгү болуп саналат. Бирок, Кудайга жана Мухаммедге ишенимдин жалпылыгына карабастан, ислам – чоң ар түрдүүлүктөгү дин. Учурда ислам – жүздөгөн ар түрдүү маданияттарды жана ондогон тилдер менен диалектилерде сүйлөгөн элдерди камтыйган Түндүк Африкадан Түштүк-Чыгыш Азияга чейинки ири географиялык аймактын элдеринин көпчүлүгүнүн динине айланган.

Азыркы учурда мусулмандар Борбордук Азиянын мурунку советтик республикалырынын – Түркмөнстандын, Казакстандын, Тажикстандын, Өзбекстандын жана, албетте, Кыргызстандын дагы калкташынын негизги бөлүгүн түзөт. Бирок исламдын ар түрдүүлүгү маданий жана тилдик ар түрдүүлүктөрдөн гана турбайт. Алардан тышкary диний жана теологиялык дагы ар түрдүүлүктөр бар. Бир нече кылымдар бою исламдын туура мааниси жана тажрыйбаланышы жөнүндөгү тарыхый талаш уланып келет. Мусулмандар исламдын ичинде сүннөт, шейит, суфийлерге гана бөлүнүшпөйт – бул багыттардын ар бири өз ичинен көптөгөн бутактарга бөлүнөт, бирок алар дагы өздөрүнүн такыб-алыгын жана жеке, башка жолдор менен диний иденттүүлүгүн, башкача айтканда, диний өзүн-өзү таануусун көрсөтүшөт.

Орхон Эне-Сай эстеликтери ошол кездеги кыргыздардын дини тецирчилик менен байланышканын айгинелейт. Демек, кыргыздар байыркы мезгилде эле энергиялык- маалыматтык байланыш түзүүнү билип, система-мууну дүйнө таанымды жарата алгандыгы тарыхый факт. Ал эми кыргыздардын ислам дини менен таанышуусу Караканид мезги-

лиnen бери тараганы белгилүү. Каражанид каганы Сатук Буура хан 955-956 жж. исламды кабыл алган деп белгилейт тарыхчы окумуштуу Өмүркул Караев. Бул кагандык X кылымдын 2-жарымынан XII кылымдын башына чейин азыркы Кашкар, Түштүк Казакстан, Орто Азия, анын ичинде Кыргызстан аймагын ээлеп турган.

Кыргыз коомчулуугунун исламдашуусу XVI кылымда жазылган тарыхий булак “Маджму-ат-таварихте” да чагылдырылып кеткен. Академик В.В.Бартольддин эмгектеринде ислам динин таасирине мусулман өлкөлөрүнө коңшулаш жашаган калктар кабылышкандыгы айтылат. Дербиш ордендиндеги шейхтердин окуусу маданияттуу областтарга караганда, көчмөн талаадагы ийгилиги олуттуу болгон [3,С.125]. “Асыре-се, кыргыз санжыраларындагы Шейх Мансур ал-Халлаж жөнүндөгү дарек, Чыгыш Түркестанга IX к. жер каторгон кыргыздардын ислам динине тартылышын ырастайт. Аны менен бирге, ал-Марвазинин кыргыздар качан мусулмандарга коңшу болуп жашагандан баштап көмүү салты өзгөргөн деген маалыматтынын баркын арттырып, алардын хронологиялык жана мейкиндик мазмундагы жакындыгын айгинелейт” – деп жазат М.Кожобеков эмгегинде [6,97-б.]. Араб автору аль-Марвази: “Кыргыздардын салтында өлгөндү өрттөшчү; алар от тазартып, аруулайт деп ишенишет. Алардын салты мурда ушундай эле, качан мусулмандардын коңшусу болгондон бери, сөөктү көмүп калышты” – деп жазган [7,С.223]. Новосибирскилик окумуштуу О.А.Митъко өзүнүн эмгегинде аль- Марвазинин жогоруда айтылган маалыматын IX-X кк. Чыгыш Түркестанга жер каторгон кыргыздар арасында болгон деп тыяннак чыгарат. Илимпоздун көз карашы менен караганда, кайсы бир калктын коомдук-экономикалык турмушунда кескин бурулуш окуя жургөндө гана барып, айрыкча консервативдүү саналган көмүү салтында өзгөрүү болот деп билдириет.

Кыргыздардын арасында исламдын таралышы жетишерлик даражада узак жана оор процесс болгон. Изилдөөчү окумуштуулардын ислам дининин кыргыздарга үстүрт таралышын кыргыз элинин тарыхын, турмуш-тиричилигин, адеп-ахлагын жана дүйнөгө болгон көз карашын изилдешкен

эмгектерден кыргыздардын диний ишенимдеринин системасы синкреттик мүнөздө берилип, кыргыздардын коңшу, текстеш элдер менен болгон руханий байланышында алардын философиялык-диний көз караштарында окшоштуктар, жалпылыктар бар экендин гин маалымдалып турат.

Илимий көз караштар жана жашоо-турмуш Кыргызстандагы исламды ата-бабалардан келе жаткан жана ислам ишенимдеринин аралашмасы катары караган илимий көз караш бекем орун алган. Бул көз караш түпкүрүндө кыргыздар исламды кабыл алганы менен, чынында, өздөрүнүн мурдагы «бутпарастык» ишенимдерин сактап калгандыгы жөнүндөгү Чокан Валихановдун XIX кылымда эле айтып койгон белгилүү корутундусуна барып такалат десек болот. XIX кылымдын орто ченинде Кыргызстанга келген Ч.Валиханов: “Бардык эле тоолук кыргыздар мусулман динин тутушат, же ал ишенимдин дормаларын, талаптарын билишпесе да өзүлөрүн мусулманбыз деп эсептешет. Диндин элементардык эрежелерин билген сабаттуу адамдар, ал гана эмес беш убак намаз окуу, отуз күнү орозо тутуу кара кыргыздарда жок. Алар чочконун этин чаңууга байланыштуу исламдын бир гана осуятын билишет жана аткарышат”, – деп жазган [4,С.72].

Ислам динин кабыл алышыны әлдин маданиятынын, үрп-адатынын, ырым-жырымдарынын, салтынын өзгөрүшүнө зор таасирин тийгизген. Мезгилдин өтүшү менен айрым ата салттары адепки маанисин жоготуп, маңызын өзгөртүп, жаңы түргө өткөн. Алсак, бүгүнкү күндө бизге “келинди отко киргизүү” дегендин түпкү мааниси өзгөрүлүп, жаңы келген келинге ага-туугандары үйүн көргөзүү, үй-бүлөсү менен тааныштыруу, жаңы шарттка көнүктүрүү максатына өткөн. Ошондой эле аялдардын улуттук кийимдери, боз үйдүн ичиндеги жүрүм-турум эрежелери бир топ өзгөргөн. Албетте, диний ынанымдардын айрым элементтери биздин ата-бабалардын ырым-жырым, жөрөлгө, үрп-адат сыйктуу көрүнүштөрү менен сакталып калган. Кыргыздардын энергиясы күчтүү, азыркыча айтканда аурсасы таза, асман менен жерди байланыштырган касиетке ээ жерлерди билип, аларды адамдарды аруулап, ыйманын тазалоочу ыйык жерге, мазарга айланткан.

Ырым-жырым – бул таза диндин негиздерине төп келбegen, ар кандай жолдор менен динге кирип, диний ишеним сыйктуу көрүнгө н иштердин жана түшүнүктөрдүн жыйындысы. Буларды ислам динине таңулоого мүмкүн эмес. Диндердин тарыхына назар салганыбызда, ар бир доордо мындай жаңылыш түшүнүктөр, иш-аракеттер адамзат коомчулугунун орткотош көйгөй болуп, дайыма жандуулугун сактап келген-дигин байкай алабыз. Учурунда мына ушундай көптөгөн ырым-жырымдар пайда болуп, алардын ислам динине таңуланып келген-диги да ачуу чындык. Кийинчөрээк талаа изилдөөсүнүн негизинде, Саул Абрамзон [1] дагы кыргыздарда ислам байыркы мезгилдин ырым-жырымдары, үрп-адаттары менен сыйышып жашоосун улантып келе жаткан-диги белгилеген.

Дээрлик бүтүндөй бир кылым бою Борбордук Азиянын мусулмандары динге ишенүүнүн мыйзамдуулугун активдүү түрдө танган жана диний институттарды жок кылууга аракет кылган советтик саясий системанын башкаруусу астында болушкан. Калк советтик өлкөнүн расмий - илимий атеизмин үйрөнүүгө аргасыз болушкан. Мусулмандардын ыйык жерлери жоготулган, мазарлардын кыштары (кирпич), айталы, кинотеатрлар сыйктуу кадыресе имарраттарды курууга пайдаланылган. Суфий институттарына тыюу салынган, жыйынтыгында пир менен муриддин (устат менен шакирттин), кылымдар бою сакталган салттарынын түйүнү үзүлгөн. Көптөгөн адамдар өздөрүнүн мансабы учун же жетекчиликтин жаман мамилесинен коркуп, мечиттерге же ыйык жерлерге барбай калышкан. Көпчүлүк ата-энелер өздөрүнүн балдарын куугунтуктоолордон оолактатыш учун намазга, батага үйрөтпөй калышкан. Кайра куруу доору жана 1991-жылдагы Советтер Союзунун кыйрашы Борбордук Азиянын мусулмандарына өздөрүнүн мусулмандык өткөнүн калыбына келтириүүгө жана анын үстүнда кайрадан ой жүгүртүүгө мүмкүндүк берди.

Бирок өткөндү калыбына келтириүү эң эле татаал. Борбордук Азиянын мусулмандарынын өдөрүнүн иденттүүлүгүн, өзүн-өзү таанусун калыбына келтириүү өз алдынча жүзөгө ашпайт. Өлкөнүн ичинен дагы, тышынан дагы көптөгөн үндөр дал өздөрүнүн советтик

учурда кыйраган – чыныгы исламдын өкулдөрү экендигин айтышат. Салафиттер, ваххабиттер, талибдер, пакистандык нахшпандия сыйктуу ар түрдүү диний багыттардын улантуучулары Борбордук Азиядагы – чыныгы ислам жөнүндөгү өздөрүнүң пикирлерин интеграциялоого аракеттенишуудө. Алардын көпчүлүгү исламдын формалдуу легалдуу тараптарына басым коюшат жана өлкөбүздүн көптөгөн жашоочулары учун неғизги мусулман салттарынын араб булактарынын билермандарыныкы деп кабылдаган ишениминен улам өзгөчө барктуу углат.

Муну менен бир эле мезгилде аймактын ичинде маанилүү багажга ээ – фарсы жана чагатай тилдеринде тексттерди, мазарларда аткарылган ырым-жырымдарды, элдик поэзияны, ырларды жана дастандарды билген - өздөрүн Борбордук Азиялык – чыныгы жана легитимдүү ислам салттарынын алыш жүрүүчүлөрү эсептеген адамдар бар. Мезгил-мезгилименен бул үндөр бири-бири менен кагылышып турушат. Бул өзгөчө мазарларгабайланыштуу, анткени жаңы пайда болгон үндөрдүн айрымдары мазарларгакаттоо же жок эле дегенде зияратка байланыштуу аткарылган айрым ырым-жырымдар легалдуу ислам салттарынан тышкary нерсе деп таңулашат.

«Элдик ислам» деген аныктама батыш илимдеринде эбак эле пайда болгон, бүгүнкү күндө батышта улам барган сайын everyday islam [2,75-б.] – күнүмдүк тажрыйбадагы ислам аныктамасы кенен колдонулууда. Биздин байкоолорубуз боюнча ыйык жерлерге зиярат кылуу, курмандык чалуу сыйктуу ырым-жырымдар элибизде мусулман динин ажырагыс бөлүгү болуп саналаарын ачык-айкын көрсөтүштөт. Ислам кыргыздардын негизги дини экендиги байыркы зиярат салтынын жактоочуларынын дагы, каршылаштарынын дагы талашын туудурбайт. Бул басымдуу көпчүлүк учун шексиз нерсе.

Жыйынтыктап айтканда, кыргыз элинде жашап келе жаткан туура эмес каада-салттар менен күрөшүүдө түздөн түз ислам динин пайдалануу мезгил талабы болуп эсептелет. Кыргыз элиндеги туура эмес каада-салттарды, айрыкча аша-чабуучулук, ысырапкорчулукту жоюуда муфтиятын, имам, молдордун таасири чоң. Ислам жөнүндөгү туура түшүнүктөрдү элге жеткирүүдө илимий чөй-

рө да тынымсыз иштөөсү зарыл. Учурда диний багытта реформаларды жүргүзүү

бүгүнкү күндүн талабы болууда. Андай болгондо биз кыска мөөнөттө көп ийгиликтерге жетээрибизге ишеним бар.

**Адабияттар:**

1. Абрамзон С.М. Кыргыз жана Кыргызстан тарыхы боюнча тандалма эмгектер. / Котор. С. Мамбеталиев, Д.Сулайманкулов, С.Макенов. – Б., «Кыргызстан-Сорос» фонду, 1999.
2. Алимова К.Т. Кыргыз элиндеги мусулман салттары жана майрамдары. // Известия вузов Кыргызстана № 3, – 2016.
3. Бартольд В.В. Киргизы. Исторический очерк //Соч. Т.2, Ч.1. – М.: Наука, 1963
4. Валиханов Ч. Собрание сочинений в пяти томах. Том 1–2. – Алма-Ата: Главная редакция Казахской советской энциклопедии, 1984–1985.
5. Коран / Котор. Э. Турсунов. – Б.: Кыргызстан, 1991.
6. Кожобеков М. Кыргыз каганатынын тарыхы. – Б., 2013.
7. Митко О.А. Обряд трупосожжения у Энесайских кыргызов. – Кемерово, 1994.
8. Настольная книга атеиста. – М.: Издательство политической литературы, 1987.
9. Тойнби А. Религии мира. Т. VI. Часть I. – М., 2001.
10. Усупова Ч.С. Социально-исторические факторы распространения ислама в Киргизии // Ислам в истории Кыргызской государственности. – Б., 2003.

---

УДК:392.31

**Сулайманов Эртабылды Жолдошевич**

Б.Осмонов атындағы Жалал-Абад мамлекеттік университеті,  
тарых илимдеринин кандидаты, профессор.

**Исаков Болотбек Мухтарович**

Б.Осмонов атындағы Жалал-Абад мамлекеттік университеті

**ИСЛАМДА ТУУГАНДЫК МАМИЛЕЛЕРДИН (СЫЛЬЯТУЛ-АРХАМ)  
КОЛДООГО АЛЫНУУСУ ЖАНА САКТАЛУУСУ**

**ПОДДЕРЖАНИЕ И СОХРАНЕНИЕ РОДСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ  
(СЫЛЬЯТУЛ-АРХАМ) В ИСЛАМЕ**

**MAINTENANCE AND PRESERVATION OF KINSHIP RELATIONS  
(SYLYATUL-ARHAM) IN ISLAM**

**Аннотация.** Туугандар жана туугандык мамиле жөнүндөгү концепция бардык коомдордо тоң мааниге ээ болуп келет. Туугандык - биринчи орунда биологиялык келип чыгуусунун негизинде түзүлүүчү адамдар ортосундагы мамиле болуп эсептелет. Туугандар бир дарактын бутактары бир бактын мөмөлөрү, алар кандаш туугандык байланыш аркылуу бири-бири менен мамиледе болушат. Тарыхчы жана этнограф үчүн элдин тарыхын, коомдун социалдык институттарын, алардын ичинде туугандык системасын окуп үйрөнүү өтө маанилүү. Бул маселеде, туугандык системасы – өзүнчө бир ачкыч, бул ачкыч аркылуу биз белгилүү бир элдин тарыхы жөнүндө өтө маанилүү маалыматтарды алабыз. Макалада, ислам дининдеги адамдын жааралышы, Адам атадан тараган жалпы адамзат, алардын өзгөчөлүктөрү, алардагы кулк-мунөз, жүрүм-турум, адеп-ахлак маселесиндеги окшоштуктар, айырмачылыктар, өзгөчөлүктөр жөнүндө айтылат. Ал эми макаланын өзөгү катарында туугандык мамилелер алардын ислам дининдеги берилиши жана ошондой эле этнология илиминдеги бул маселенин атальышына, аныктамасына, келип чыгуусуна, бүгүнкү күндөгү классификациялануусуна байланыштуу маалыматтар берилди. Темада көрсөтүлгөн “сыльятул-архам” – туугандык